

# **«МАНАС» ЭПОСУНУН ОРХОН–ЕНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНА ЧЕЙИНКИ БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАР МЕНЕН ҮНДӨШТҮГҮ**

## **Толкун НАЗАРКУЛ КЫЗЫ**

Кыргыз улуттук университетинин аспиранты

«Манас» эпосу кыргыз элинин энциклопедиясы экендиги талашсыз. Эпос адам аң сезими өткөн бардык жолду өз буюна сицирип, андан мифологиялык ой жүгүрттүдөн тартып, эл башынан кечирген реалдуу тарыхый окуялардын көркөм элесин көрүүгө болот. Ырас аны тарыхтын өзү деп кабылдоого болбайт, бирок ал «актай» калган тарых барактарын тактоого, айрым тарыхый көрүнүштөрдү жалпылоого мүмкүнчүлүк берет. Маселен, белгилүү жазуучу Т. Сыдыкбеков бул маселе тууралуу, байыркыдан бери кыргыздар башынан кечирген тарыхый окуяларды баян эткен маалыматтарга кайрылат. Аны кенири жана толук айтыш үчүн өзүнчө китең жазылууга тийиш. Экинчиден калкыбыздын өз дүнүйөсүндө сакталган маалыматтар аны байытат. Баарыдан мурда «Манас» тек анчейин кызыкчылык үчүн жараган жомок эмес.

— Бабанардын баянын жалган дешке чаркым жок! — деп башташчу манасчылар. Аны эшиткени келген кишилер даарат алып тазаланып: «Манасты» баба сөзү деп ак тутчу (**Сыдыкбеков, 1991: 34**).

Анткени «Манас» эпосу кыргыз эли башынан кечирген бардык тарыхты жалпылаштырып берүүгө жетишкен, б. а. эпос башталгандай, маселен С. Карадаевдин вариантында эпос Манаска чейинки анын бир нече атасына токтолот да, алардын кылган иши, баатырдыгын кыскача баяндал өтөт. Мындаай көрүнүш ага чейинки бардык манасчыларда кездешет. Эгер ушул эпизодду салыштырып карасак, белгилүү өлчөмдө жалпылаштырылыш, көп кылымдардагы тарыхый маалыматтарга айкалышын келгени байкалат. Эпостун мазмунун түзгөн окуялар тарыхта элдин көнүлүндө таштай катып калган окуялардын бирине гана байыр албастан, улам кийинки кылымдардан өзүнө керектүү жана даректүү материалдарды иргеп, элдин кабылдоо шартына ылайык ошол иргелген окуяларга көркөм түс берип жашап келди. «Манас» көркөм — эстетикалык туунду экендигин эсепке алсак, анда андан тарыхый окуяларды дал ошол чыңдыгында талап кылуу туура эмес. Ошондой эле эпостун өзүнүн ички мыйзам ченемдерине багынган окуяларга мамиле этүүнүн, сюжеттик логикалык өнүгүшүн жетекчиликке алган өз критерийи бар. Ошондуктан «Манас» эпосунда тарыхый чыңдыктын изин эл баскан тарыхый жолдо тарыхтын өзү катары кароого болбайт. Анткени эпостогу мазмунду антара келгенде окуяларга жашынган көп катмардуулук пайда болот да, аны ар кандаай доорго үндеөштүрсө жарашат. Мисалга С. Орозбаковдун вариантында «Мурункулардан калган сөз Каражан Угузкандын Аланча кан уругунан Байгур, Уйгур дегендер болгон экен. Байгур балдары Бабыр хандан Түбөй, Түбөйдөн Көбөй, андан Ногой, Шыгай, Чыйыр деген үч уул болгон. Ногайдон

58 «МАНАС» ЭПОСУНУН ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНА  
ЧЕЙИНКИ БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАР МЕНЕН ҮНДӨШТУГУ

Орозду, Усөн, Бай, Жакып деген төрт уул болгон. Кытай башкаруучулары буларды бөлүп кеткен» (**Орозбаков, 1978**) –деген эскерме баян – маалымат Орхон – Енисей жазма эстеликтине чейинки гун доорундагы кыйроону андагы алгачкы мамлекеттин чабылып – чачылышын эске салып турат. Ошол эле Т. Сыдыкбеков «Тарых жана «Манас» аттуу макаласында «кара өзгөй жана каарман, айлакер жана тайманбас алп кан Кара – хан уул Ууз – хан ошол көчмөн журттарды бириктириди» (**Сыдыкбеков, 1982: 22**) дейт да, анан Ууз – канга «кытайлар – Модэ Шанья, азия тарыхчылары – Каражан уул Огуз – кан, кыргыз чөжиресинде жана уламыштарда – Каракан уул Ууз – хан дег аталаат» (**Сыдыкбеков, 1982: 22**) деген мунөздөмө берет. Демек, С. Орозбаковдун варианты башталган Каражандын Угузханы белгилүү өлчөмдө кытайдын тарых барактарында сакталып калган көчмөн мамлекетин түптөгөн Модэ Шанья менен үндөшүп турат. Айрым окумуштуулардын пикирлерине таянсак, хүндар биздин заманга чейин Борбордук Азияда көчмөн уруулардан бириккен өтө кубаттуу мамлекетти түзгөн. Ал Орхон – Енисей жазма эстеликтинде айтылган байыркы элдерден болуп саналат. «Гундар (хундар) биздин эрага чейинки III кылымдын акырында Борбордук Азия менен Байкалдын талаа – түздөрүн мекендейп, биздин эранын 206 – жылдарында Модэ – Шануйдун колбашчылыгы менен өз доорундагы өтө күчтүү уруулук бирикмени, мамлекетти түзүп, өзүлөрүнүн бийлигин Кытайдын улуу сепилинен тартып, Борбордук Азия, Чыгыш Түркстанга чейинки аймакта жүргүзгөн» (**Сыдыков, Конкобаев, 2001: 15**). Ал эми С. Карадаевдин вариантында Манастын түпкү атасы Түгөл хан дег айтылса, тарыхчы Т. Чоротегин «Кытайдын байыркы тарыхый булактары маалымдаган аты белгилүү эн алгачкы хунну (Гун деген эле мааниде) өкүмдәр – Түмөн – шануй эле. «Шануй» термини аркылуу хүннүлардын падышшалык титулу берилген. Биздин заманга чейин 3 – кылымдын акыркы чейрегинде бийлиген Түмөн – Шануй биздин заманга чейинки 215 – жылы Цин кошуундарынан женилүүгө учурайт» (**Чоротегин, 2002: 259**) –дайт. Мына ушул жерде «Түгөл хан» менен, Түмөн – шануйдун» кандайдыр бир үндөштүгү бар сыйктуу сезилет. Анткени алгачкы мамлекет түптөгөн Түмөн – шануй ушунча мезгил иргелип, ары – бери чайпалган, анын үстүнө оозеки жашаган эпос, тарыхый булактарды синтездөөдө өзгөртүп, улам кийинки муундуун сүйлөө ыгына карата тыбыштык касиетин жаныласп «Түмөн» «Түгөлгө» өтүп кетиши толук ыктымал. Ошондой эле эпос тарыхый гана ысымдарды синтездебестен тарыхый окуяларда да керектөөсүнө жараша алып улам кийинкиси менен толуктап жүрүп отургандай. Бирок эпостун сюжети кийинки муундар тарабынан өзгөргөнү ошол доордогу кытай менен гундардын ит жыгылыш согушу эпостун кириш бөлүмүн ээлөөгө мүмкүнчүлүк түзгөн б.а, Манастын ата – бабалары тууралуу маалыматта толук чагылып тургандай. Маселен Т. Сыдыкбеков Угуз – хандын тарыхый таржымалына таянып, Модэни Манастын ата – бабалары катары түшүндүрүүгө аракеттенсе, тарыхчы Т. Чоротегин: «Манас» дастаны, кайсы бир дөңгээлде, дал ушул Модэ шануйдун даназалуу жортуулдарын өзүнө чагылдырган болуусу толук ыктымал. Себеби, байыркы кыргыздар хүннүлар менен саясий ынтымак түзүп, алардын айрым урууларын өздөрүнө жууруулуштуруп алган сон, бара – бара алардын тарыхый өтмүшүп да энчилип, өзүн

улуттук дастанына кошуп алганын болголоого болот. «Көр Оглу» деген борбордук Азиялық түрк дастанынын казак, каракалпак, өзбек, тажик жана башка элдерде кенири айтылып калган учуру менен да салыштырып көрүнүз» (**Чоротегин, 2002: 259**)—дейт. Бул ойду андан ары өркүндөтүүгө болот, б. а. элдер биритип, чогуу болгондо алардын тарыхы да ортоқ болоорун кечээки эле СССРдин тарыхы менен кенири тушундүрүү жетиштүү. Тактап айтканда кечээ СССРдин курамына кирген ар бир улут СССР жашаган 70 жылдык тарыхты бул биздин тарых дебестен, өз тарыхы катары таанып – билип, өздөрүнөн кийинки муунга үйрөтүп жатканын ким танат. 1941 – жылдагы Улуу Ата Мекендик согуштагы кыйынчылыктар менен эрдиктерди, мисалы кыргыз эли кантип жокко чыгарып кое алабыз. Ошол мезгилде эрдик жасаган элдин баатыр уулдарынын эрдиктерин жана данктуу салттарын бүгүн да мактоого арзыйт жана бул кыргыздыкы эмес СССРдикى деп моюн толгогонго эч кимдин акысы жок.

Ошондуктан бир капшытын кармашып түптөгөн гундардын мамлекетинде кыргыздардын үлүшү бар жана ал кыргыздардын байыртан мурасталган «Манас» эпосунда өз изин калтырганы реалдуу көрүнүш. «Манас» эпосунун гун тарыхы менен байланышы Модэ – шанүй менен бүтпөйт, тескерисинче кыйла тереңдейт. Тарых барактарына кайрылсак, Модэ – шанүй алгандан кийин анын бийлиги акырындалап алсырай берди. Үчүнчү улуу шанүй Гүнчэн (биздин заманга чейин 161 – 128 – жылдары бийлик кылган) өлгөндөн кийин гундардын ортосунда такты талашу жүрдү. Даалашу мезгилден тартып гундар өздөрүнүн саясий авалын жоготту, негизги демилге кытайлыктар тарафына өттү. Мурдагыдай согуш Кытай жеринде жүрбөстөн гундардын территориясында болуп, акыры гундардын кыйрашы, быттырап бөлүнүшүнө себеп болду. Эпос даалашу мұрдаалга басым коет, манасчынын арманы даалашу жерден башталат. Эпос бири кангайга экинчиси Алтайга тентиген учуру көз алдыга тартат.

Эпосто кыргыздар жөн – жай эле бири Кангайга, экинчиси Алтайга тентий койбайт. Эмне себептен Манаска Жакыптын берген мындаид окуя болгону Эпосто атасынын тегин сураган жообунан, ошондой эле Бай менен Жакып кездешкенде экөө ал – жай сурашып өткөн турмушту эскерген эпизоддон кийин көп нерсе түшүнүктүү болот. Тактап айтканда, ушул жерде Жакыптын атасы Ногой хан жөнүндө айтылат жана анын эскерүү сөздөрүнө таянсақ, ал көп жерге бийлиги жетип, катылган душманын мизин кайтарып турганы айтылат. Ногой хандын көзү өткөн сон анын балдары С. Орозбаков айтмакчы, «Эл кадырын биле албай, Эндейинки турганда» (**Орозбаков, 1978: 117**) Эсенкандын элүү мин колу келип кыргын салып, элди чаап Ногойдун балдарын туш – тушка таратып бөлүп жиберет. Ал тарых барактарында гундардын падышасы Ичисе – шанүй менен белгилүү өлчөмдө үндөшүп кетет. Анткени ал ордо биримдигин калыбына келтириет жана кытайлык баскынчылардын мизин кайтарып турат. Гундардын мамлекетинин алсырашы Ичисе – шанүйдүн бийлигинен кийинкиге туура келет, б. а. биздин заманга чейинки 119 – жылдарда кытайлыктар гундарды талкалап, ошондон тартып акырындалап гундардын быттыранды доору башталганын көрүүгө болот.

60 «МАНАС» ЭПОСУНУН ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНА  
ЧЕЙИНКИ БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАР МЕНЕН ҮНДӨШТҮГҮ

Эпос бирин-экин ушундай окуялар менен гана гундардын тарыхына үндөшө бербейт. Эпос канчалык көркөм жалпылоо касиетине ээ болсо да, андан ошол мезгилдин саясий түзүлүшү, социалдык турмуш-тиричиликтин өзгөчөлүгү чагылып көрүлөт. Маселен гундар-дын коому феодалдык формация менен мүнөздөлүүчү коомго кирет. Аңдагы адамдардын мамилелеринин өнүгүшү, мамлекеттин саясий түзүлүшү, мамлекеттин жүргүзгөн саясаты боюнча да ошол мезгилдеги тарыхый чындык эпосто көркөм чагылганын баамдайбыз. Модэ-шанүйдүн тушунда хойань, лань, сүйбү деген үч гун уруусу башка гун урууларынын ичинен саясий таасири боюнча айырмаланып турушкан. Шанүйдүн өзү болсо луаньди уруусунан чыккан Гундар тарыхчылардын айтымына караганда он канат, сол канат болуп бөлүнүшкөн. Ошондой эле гундардын бийлигинде өлкөнү башкарууга 24 уруу башчылары да тикелей катышышкан. Кытай тарыхчысы Фань Енин пикирине таянсак, бул акимдердин (уруу башчыларынын) ичинен өтө жогору мартабалуусу «төрт мүйүз» дөп аталган төрт аким эле. Алардын мартабасы төмөнкүдөй тепкичти түзгөн: эн кадыр-барктуусу – он канаттагы сянь ван, андан соң он канат луливан, андан кийин сол канат сянь – ван. Анан – сол канат лули ван (мындағы кытайдын «ван» сөзү «бек» маанисін туюндурат) (Чоротегин, 2002: 262–263).

Гундар түзгөн аскердик-феодалдык башкаруу системасы «Манас» эпосунда көркөм чагылып көрүнүүдө. Эпосто кытай мамлекети багындырып алганда алардын бийлигин алсыраттуу үчүн Ногойдун балдарын туш-тушка таратат. Баскынчылар алардын жеке керг башын гана куутунтуктабайт, аларды ага – туутаны, эли менен б. а. уруусу менен куутунтукталат. Бул гун мамлекети негиздеген уруу системасындаты башкарууну эпос өз буюна чыгармачылық менен синире алганытын көрсөтөт. Мисалга Тоголок молдонун вариантында Манас төрөлөрдөн элүү жыл мурун эле кытайдын билермандары төлгө тарттырып, Манас аттуу өздөрүнө абдан коркунучтуу баатыр бала тууларын билишип, көп кол курап келип, кыргыздарды чаап алышып, элди бүт бойдон азап – тозокко салып, тыңдарын бириндетип бөлүп, кош кабат аялдардын ичин жарып, балдарын өлтүрүп, карапайым калкты катуу эзүүгө алышат. Эл башына күн түшкөн ушул аллааматта Жакып 70 үйлүү адамы менен Алтайга сүрүлөт. Мына бул эки вариант кыргыздардын кыргын – бүлгүнгө учурашына ар түрдүү мамиле кылыш, ар кандай көркөм чечмелөө беришкени менен экөө тен гундардан бери түптөлүп келген саясий системаны жокко чыгара алышкан эмес. Ошондуктан ар бир баатыр өз уруусунан бөлүнбөйт, өз эли менен бирдикте каралат.

Эпостогу сюжеттин өнүгүшүндө ал андан ары терендейт, б. а. элдин биримдиги, байгер жашоого жетишүү ошол уруу башчыларынын ынтымагына байланыштуу түшүндүрүлөт. Мындай идеа алгач мифологиялык ой – жүгүртүүгө негизделип берилет. С. Орозбаковдун варианттында Жакып Манасты Ошпурга малайлыкка берет. Окуянын андан ары өнүгүшүндө ошол айылдагы Кадообай дегендин уулу Чечебай менен Манас козу кайтарып жүрсө, бир күнү козуларга карышкыр тийип, бир козуну баса калып күйругун жулуп алып, жей баштайт. Чечебай кыйкырып карышкырга айбат кылганы менен анын ырылдаганынан коркуп кайра качат. Манас ошондо жинденип коркок турбайсыңбы мен муну кулактан алам деп жакындаса, карышкыр козуну

көтөрө качып, бир үнкүргө кирет. Манас бөрүнүн артынан кууп, козудан аккан қандын изи менен баяты үнкүргө келет да анда отурган кырк адамды көрөт. Козусу байлануу, аман-эсен, жараты да жок маарал турат. Таң қалып жөнүн сураган балага отурган адамдар кырк чилтен экендигин, бөрү болушканын айтышып, башына кыйынчылык түшкөндө жардам беришээрин эскертет. Эпостун башында берилген мифоло-гиялым – романтикалык образ окуянын өнүгүшү менен реалдуу көрүнүшкө айланат, чечмелеп айтканда Манастын мамлекет башкаруусуна тикелей катышы бар кырк чорого өтөт. Сан жагынан гана айырмаланбаса кырк чоро гун мамлекетиндеги жыйырма төрт уруу башчысынын көркөм злесин берип турат. Бир караганда кырк чоро Манаска жоокер көрүнгөнү менен экинчи тарабынан артында өз жоокери, уруулаш эли бар уруу башчысы катары көрүнөт. Анткени алар мамлекеттик башкарууга түздөн – түз катышы бар адамдары да болуп саналат.

Жогоруда гундардын мамлекеттик түзүлүшүндө тарыхчылар белгилеген өтө жогору мартабалуу төрт акимди белгиледик. Бул саясий бийликтин да злеси «Манас» эпосунда чагылып турат. Андай ашыкча мартабалуу адамдардан биринчиси эпосто Бакай болуп саналат. Бакай «Манас» үчилтигинин бардык бөлүмүндө кездешүү менен негизги каармандардын бири катары сүрөттөлөт. Ал «Манастын» өзүндө жашы улуу, көпту көргөн кыраакы жана Манас үчүн ақылман кенешчи, кысталышта жол тапкан насаатчы катары көрүнөт. Айрым учурда кырк чоронун бири катары баяндалса, кээ бир жерлерде Манастын өзүндөй эле хан, бийлик зэси, кол башчы катары берилет. Мамлекеттик башкарууда гундардын он канаттагы саян – ванын элестетип турат. Анын мамлекет башкарууда канчалык мүмкүнчүлүгү бар экендигин Манастын өз сөзү менен эпос төмөндөгүдөй баяндайт.

«Кайыбынан табылган  
 Кан абам сендей эр болбойт,  
 Кабак ачып ойноорго  
 Кең Таластай жер болбойт  
 О дүйнөгө кеткиче,  
 Уйпаланып кайран жан  
 Топуракка жеткиче  
 Тулпардын оозун буруп бер  
 Түйгүн аба эр Бакай  
 Ата болуп өзүмө  
 Тутка болуп туруп бер.  
 Эки тизгин бир чылбыр  
 Эл бийлигин алыңыз  
 Эдене – тайтан өзүмдү  
 Эптең жыга салыңыз  
 Түйгүн Бакай, кан аба,  
 Тууар караан мaa болуп  
 Кара жаак айбалта  
 Кайкалаптай аштаңыз

62 «МАНАС» ЭПОСУНУН ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНА  
ЧЕЙИНКИ БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАР МЕНЕН ҮНДӨШТҮГҮ

Казак менен кыргыздын  
Жолун өзүн баштаңыз.  
Бирдикти колго алыңыз  
Билген жолго салыңыз» (**Каралаев, 1984: 187**)

Бакайга мындаи бийлик өзүнөн – өзү эле келе калбайт, анын негизин эпос фольклордук мотивге салып, Манас менен Бакай жаңыдан таанышып отурганда. Кыдыр менен бак (бак – таалайдын пири) аппак сакал абышкада түрүндө кубулуп келип, Манаска Бакай тууралуу «Өбөгүн болот өзүндүн, айнеги болот көзүндүн» деген аныктама менен ордун көрсөтүп кетет. Мына ушул күндөн баштап Бакай Манастын үзүлгөнүн улаган, чачылганын кураган, айрым адашып бара жаткан жерин түзөгөн, аркада жүрсө сан колдой, астыда жүрсө ак жолтой» эпитеттө татыктуу болуп, оор кыйынчылыкта арка бел болгон «капилемте сөз тапкан, караңгыда көз тапкан» ақылман кенешчиси болуп саналат. Гун мамлекетинин он канаттагы сянь – ванын, улуу өкүмдәрдан кийинки бийлик эссиң белгилүү өлчөмдө чагылдырып турат. Кыраакылыгы менен ар кандай коркунучту алдын – ала сезет жана аны болтурбоо чарасын көрөт. Тарыхый мамлекеттик бийликтин көркөм чагылуусу катары алсак, Бакай өзүнүн өкүмдәрьина катуу берилген, ошондой эле анын буйругун так аткарууга умтулган, ак кызматын бийлик эссиңе эле эмес элине да багыштаган, карапайым – калктын биримдиги, көз карандысыздыгы, эркин жашоосу үчүн күрөшкөн, элди ынтымакка үндөгөн бийлик аткаруучусу.

Элдин бакубат, эркин жашоосун бириңчи орунга койгондуктан, ал мындаи ишке тоскоол болгон кимге болбосун кемчиидигин көрсөтөт, он жолго салууга аракеттенет. Эпосто эл тағдыры үчүн өтө маанилүү орунду ээлеген «Чон казаттагы» Алмамбет менен Чубактын чырына көнүл бур – сак жетиштүү болчудай. Чалгынга кеткен, убактылуу хан, кол башчы болгон Алмамбетке атаандашып, чыр чыгарган Чубакка айткан сөзүнөн даана көрүнөт, б. а. Чубак Манас мурда жасаган иштерин баалабай, Алмамбеттен төмөн көргөнүнө нааразы болуп, чыр кылыш турганда Бакай:

«Ак тааланын жараткан  
Албан түрдүү күшү бар  
Канаты менен учуп жүр.  
Калкылдап көктө ушу жүр.  
Күйругут менен конуучу,  
Манастын Манас болмогу  
Экөөбүзөн болуучу.  
Бузулуш бизден чыккан соң,  
Бутунан тартып чыккан соң  
Бил да болсок жыгылдык,  
Мин да болсок кырылдык.  
...Баштап колду жөнөгөн  
Бала деймин өзүндү,  
Байкагын Чубак сөзүмдү  
Бөлүнсөн бөрү жеп кетет

Бөлүнүп кыргыз калды деп  
 Бөлөк элге кеп кетет.  
 Жарылсан ууру алуучу  
 Жай уксан акыл нак ушу

Деп чыр – чатактын чечилишине өкүмдарьын он колу катары өз пикириң билдириет жана туура чечимине көмөк көрсөтөт.

Эпостогу бийлик даражасын гун мамлекетиндеги бийлик башкаруу орундарына салыштырганда Алмамбетке сол канаттагы сянь – ван даражасын ыйтарууга болот. Ал теги боюнча кытай деп айтылганы менен эпосто Манастын кырк чоросунун эң көрүнүктүүсү, көркөм образ катары терең иштеген. Алмамбеттин образы өзүнүн көп кырдуулугу менен бөтөнчө орунга ээ. Анын мындай өзгөчө касиети Кытайда чоноюп, аярлык, жайчылык өнөрлөрдү үйрөнүп, согуш өнөрүн кыдат өздөштүрүп, кыстальшта жол тапканы менен шайкеш келет. Ал Манаска келип кошулгандан тартып эпостогу окуяларга активдүү аралашат, бийлик даражасы боюнча өкүмдардан саал – саал гана пасыраак сүрөттөлөт. Алмамбеттин образын анализдеп келип, М. Ауэзов Алмамбет кәэ бир учурда борбордук орунду ээлеп, бийликтى Манас менен тен бөлүшө алгандыгын айтат. Ырас, Алмамбеттин образында адам жашоосунун дүйнө таанымынын бир нече катмары камтылганы талашсыз. Анын бир өнүтүн дал ушул гун мамлекеттик саясий башкарууга, байланыштырууга төп келген жагдайлар бар. Эпос Алмамбеттин саясий бийликтеги ордун аныктоодо далај көркөм эпизоддорду пайдаланат. Ал эпизоддор эпостогу көркөмдүк үчүн колдонулуп жаткандай туюлганы менен ошол мезгилдеги тарыхый окуялардын жүрүшүн салыштырганда бир топ ойлор баш көтөрөт. Тактап айтканда Алмамбеттин Манаска келиши, анын Алмамбетти сынашы, ошентип жүргөн бирөө катарында эмес кадимки Кытай ханын тоскоңдой же сагынып күткөн өз баатрыбын күткөндөй мамиле кылышы жогорку ойлорду ырастап турат. Алмамбеттин Манас менен Бакайдан башкасын тенсингбеши да жогорку ойду толуктайт. Ошондой эле Манастын анык тентип жүргөнүн эсепке алbastan, өзү менен даражалаш катары урмат көрсөтүшү, өзүнүн аялуу буюмдарынан тартуу бериши реалдуу бүгүнкү чындыкка анча коошпогону менен ошол мезгилдин саясий бийлик түзүлүшүнүн бир элесин чагылдырып турат. Эпосто дагы бир кызык эпизод бар, Алмамбет келгенден кийин көңүл ачуу маанисинде тамаша башталып, аттар чабышка түшөт. Саярга байге табылбай, Манасты ээрчип жүргөн чоролордон Бакайдан башкасы катары менен өз ыктыярларында баш байгеден сала улам төмөндөтүп кара баштарын коюшат. Бул эпизод эмне себептен мындай чечилип жатканы эпосто анча ачыла бербейт. Качан тарых менен салыштырып көргөндө Алмамбет тарыхый булактарда кездешкен «төрт мүйүздүн» бирөө экендигин баамдоого болот. Ырас кийинки окуяларда так таасын көрүнөт, б. а. Алмамбеттин кыргыздын кытайга бет алган колун баштап хандык милдет, кол башчылыкты аткарганда ынанымдуу далидненет.

Эпосту гун мамлекетин баяндаган тарыхый булактарга салыштырып келип Чубакты он канаттагы лули – ван катары божомолдоого негиз бар. Эпосто ал белгилүү баатыр, кырк чоронун бири, ошондой эле Нойгут элинин уруу башчысы. Манаска келип

64 «МАНАС» ЭПОСУНУН ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНА  
ЧЕЙИНКИ БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАР МЕНЕН ҮНДӨШТҮГҮ

кошуулган он эки жашынан тартып, Чон казатта шыпшайдар мергендин огунга учканга чейин Манас баштаган ар бир иште демилгечи болуп, анын он колу катары кызмат аткарат. Баатырдык жагынан ал эч кимден кем эмес, маселен С. Карадаев өзүнүн вариантында анын терөлүшүнөн тартып, Манаска келип кошулушу өзүнчө эпизод катары айтылат. Ушинтип анын таржымалынын кырк чородон бөлүнүп айтылыши Алмамбеттей өзүнчө тагдыры эл болушу аны катардасты чоролордон бөлүп турат. Чубак ар кандай кагылышта, кан төгүлгөн кармаштарда өзгөчө баатырдыгы менен айырмаланат, кырк чородон бөлүнүп сүрөттөлөт, дайыма Алмамбет, Сыргак менен катарлаш жүрөт.

Эпостогу бир эпизодко токтолсок, кытайлардын абдан күчтүү жоо экендигин билген Алмамбет жанына Сыргакты алыш чалгынга жөнөйт. Ошол учурда корукта каалган кырк чоро экиге бөлүнүп ордо ойношот. Оюндан чыр чыгып, анча – мынча жеме уккан, өйдө төмөн сөзгө таарынган Бозуул Чубакка келип, аны баатыры чалгынга барбай оорукта каалганын айтып чагым салат. Ушул жерден бирдей дарражада бирок бири экинчисинен саал төмөнүрөөк орунду ээлеген гун мамлекетинин «төрт мүйүзү» элестеп көрүнөт. Ушул эпизодко таянып, Чубакты лууван кызматында турса көрек деп болжоого болот. Эпостун өзүнө келсек, ишенчээтигинен Бозуулдун сөзүнө кирип, Бакайдын айткан кенешине көнбөй, Манастын түшүндүргөнүнө болбой, чалгынга кеткен Алмамбет менен Сыргактын артынан барганы, өзүндөн менин кем көрөсүн деп Алмамбеттин жекеге чакырганы, Манастын кой – ай дегенине болбой экөөнүн жеке даярданганы көчмөн коомдо «вандардын» (бектердин) ордун, алардын арасында өкүмдәрдын бийлиги канчалык экендиги да белгилүү өлчөмдө туюндуруп турат.

Эпосто бардык мезгилде элдин алкышына ээ болууга, болгон мумкүнчүлүк карапайым калктын бейкүтчүлүгүнэ жумшаган Чубактын образы гун өлкөсүндө лули – ван кандай кызмат аткарғаны менен катар анын тарыхтагы эрдиктеринин бир үзүмүн боюна синирип турғандай. Анын эрдиктерин эпосто көптөгөн окуялар далилдейт. Алардын айрымдарына токтолсок, «Чон казатта» душман менен согушуп жүрүп кытайлардын Нескара баштаган алтымыш дөөсүн жеке өзү женип байлаг алғанында жана Макел дөө менен кармашында даана көрүнөт. «Чон казатта» жениле баштаган кытайлар ар түркүн амал – айла колдонууга киришип, эн коркунчутуу душманына гана пайдалануучу Макел дөөсүн алыш келгенде, анын күчү канчалык экендигин билген Алмамбет алдастап, Чубакка келип, муну менен бир кармашса Манас гана кармашаарын эскертип, шашканда Чубак согушчу жоосу эми чыккандай сүйүнүп, Алмамбетке кайрат айтат.

«Катыгүн Алмам не дейсин?  
Атасынын көрү каапырды  
Тобокел кылып алалы!  
Качпай өлгөн эрлер деп  
Качуунун камын не жейсин?  
Жакшы аттысы саа болсун  
Жолгошу Чубак экен деп  
Сооп чети маа болсун»

Эпостогу мына ушул эпизод да эки каармандын тен даражада зекендигин ырастайт. Ал эми эпостогу каармандардын ичинен Сыргакты гун мамлекетиндеги «төрт мүйүздүн» ақыркысы сол канаттагы лули – ван деп салыштырып кароого негиз бар. Сыргакта Чубакта жетишпеген көптөгөн сапаттар көздешет. Чубактын карама – каршысында туруп, адамкерчилик, сыпайы жүрүш – турушу менен жаштык салатына мүнөздүү романтикалык дүйнөсүнө шайкеш келбөөчүдөй көрүнгөн ақылышын терендиги, ички дүйнөсүнүн тазалыгы менен башкалардан айырмаланган баатыр катарында сүрөттөлөт. «Чоң казатта» Алмамбет чалгынга барышка Сыргакты тандайт. Ушул жерден Сыргактын баатырдыгы эле эмес, бийлик орду да даана баамдалат. Ырас, эпосту гун мамлекетинин толук көркөм чындыгы катары кабылдоо мүмкүн эмес, бирок бул жерде ошол кыргыздар өз үлүшүн кошкон гун коомунун да белгилүү өлчөмдө орду бар зекендигин танууга болбойт.

#### АДАБИЯТТАР

**Манас (С. Орозбаковдун вариантында)** (1978), Фрунзе.

СЫДЫКБЕКОВ Т., (1982), **Тарых жана «Манас»**, Фрунзе.

СЫДЫКБЕКОВ Т., (1991), **Табылга**, Бишкек.

СЫДЫКОВ С., КОНКОБАЕВ К., (2001), **Байыркы түрк жазуусу**, Бишкек  
ЧОРОТЕГИН Т., (2002), **Мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхый башатына сересеп салуу**, Бишкек.